

«БЕКТЕМИН»

Кыргызстан ислам университетинин
ректору Нарматов А.И.



“ 29 ” 05 2019-ж.

Кыргызстан ислам университетинин Сапат кеңеши жөнүндө ЖОБО

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Кыргызстан ислам университетинин (мындан ары - КИУ) Сапат кеңеши (мындан ары – Кеңеш) жөнүндөгү Жобо (мындан ары – Жобо) окуу жайдагы Сапат менеджмент системасын (мындан ары – СМС-СМК) башкарууну көзөмөлдөөчү кжамааттык орган болуп саналат. Кеңеш билим берүү кызматтарын көрсөтүүдө талап кылынган денгээлге жетишүү, өлкө үчүн атаандаштыкка туруктуу, чет өлкөлөрдүн билим берүү деңгээлине тең тайлашкан, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо, окуу жайдын сапат жөнүндөгү саясатын калыптандыруу максатында иш аракетин жүргүзөт.

1.2. Кеңеш өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамын, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин нормативдик-укуктук актыларын, КИУнун Уставын, КИУнун ректорунун сапат жөнүндөгү буйруктарын, университеттин сапат боюнча иш-пландарын жана программаларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

1.3. Кеңеш КИУнун Окумуштуулар кеңешинин чечимине ылайык уюштурулат жана жоюлат.

2. КЕҢЕШТИН КУРАМЫ

2.1. Сапат кеңешинин курамы КИУнун СМС калыптандыруу боюнча иштердин көлөмүнө жана түрүнө жараша түзүлөт. Кеңешти КИУнун ректору жетектейт жана курамы ректордун буйругу менен бекитилет. Кеңештин курамына өзгөртүүлөр КИУнун Окумуштуулар кеңешинин сунушу менен ректордун буйругуна ылайык жүргүзүлөт. Кеңештин курамына тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери, Кыргыз

Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, сапат жаатындагы жетектеечу адистер, сапат менеджменти чойросунде эмгектенген билим беруу системасынын, илимий мекемелердин окулдери, иш беруучулер кириши мумкун.

2.2. Кеңештин жыйындарын өткөрүүнү даярдоо жана бардык мүчөлөрүнө жеткирүүнү Кеңештин жооптуу катчысы ишке ашырат.

2.3. Кеңештин төрагасы окуу иштери боюнча проекторго өзүнүн ыйгарым укуктарын аткаруу милдетин берүү укугуна ээ. Окуу иштери боюнча проректор орун басар катары окуу жайдын ички сапат менеджменти системасынын ишмердүүлүгүнө жоопкерчиликти алат.

2.4. Кеңеш өзүнүн функциясын окуу жайдагы факультеттер, кафедралар, колледждер жана башка түзүмдүк бөлүмдөр менен биреликте аткарат.

2.5. Кеңеш Окумуштуулар кеңешине баш ийет жана аткарган иштери тууралуу маалымат берип турат.

3. КЕҢЕШТИН НЕГИЗГИ МАКСАТЫ

3.1. Кеңештин негизги максаты болуп эл аралык стандарт катары кабыл алынган ИСО 9000:2011 таянып, окуу жайдын ички сапат менеджменти системасынын негизинде окуу жайды башкаруу боюнча бардык иштерди жургузуу жана козомолдоо эсеггелет. Ошондой эле эмгек рыногунда талап кылынган адистерди даярдоо денгээлинин сапатын жогорулатуу, университеттин окуу жана илимий-инновациялык ишмердүүлүк жаатында сапатты камсыз кылуу иш аракетин көзөмөлдөйт.

4. КЕҢЕШТИН НЕГИЗГИ ФУНКЦИЯСЫ

4.1. Кеңештин негизги функциялары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- университеттин сапат саясатынын негизги багыттарын иштеп чыгуу, талкуулоо, макулдашуу, документтердин долбоорлорун Окумуштуулар Кеңешине бекитүүгө сунуштоо;

- СМС башкаруу системасын өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

- СМС натыйжалуулугунун критерийлерин аныктоо;

- СМС эффективдүүлүгүн координациялоо;

- СМС боюнча тийиштүү бөлүмдөрдүн жетекчилеринин отчетторун талкуулоо жана бекитүү;

- СМС башкаруу системасынын натыйжалуулугуна баа берүү;

- СМС боюнча ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларды изилдөө;

- СМС боюнча укуктук-нормативдик документтердин долбоорлоруна экспертиза өткөрүү жана катышуу;

- Кеңештин ишмердүүлүгү жөнүндө Окумуштуулар кеңешине жыл сайын маалымат (отчет) берүү;

- СМС боюнча комплексттик мониторинг натыйжаларын талдоо;
- СМС ИСО 9000:2011 талаптарына шайкештигине мониторинг жүргүзүү жана натыйжаларын анализдөө;
- СМС боюнча университеттин имиджин көтөрүүчү иш чараларды координациялоо;
- СМС боюнча конференцияларды, семинарларды, тегерек столдорду уюштурууну координациялоо;
- мыкты сапаттык көрсөткүчтөрүнүн рейтингин уюштуруу боюнча конкурстарды жана башка сунуштарды иштеп чыгуу;
- университеттин онуктуруу концепциясы боюнча СМС сунуштарды сунуштарды иштеп чыгуу;
- СМС мазмунуна өз убагында өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;
- СМС түзүлүшү боюнча чечимдерди жана аларды ишке ашыруу жөнүндө тийиштүү кызматтарга жана мүчөлөрүнө маалымат берүү.

5. КЕҢЕШТИН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

5.1. Кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

- Кеңештин компетенциясына кирген жана башкаруучулук чечимдерди кабыл алууну талап кылган маселелер боюнча сунуштарды Окумуштуулар Кеңешине талкууга алып чыгуу;
- КИУнун факультеттеринин декандары, кафедра башчылары, колледждеринин директорлору жана башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин сапат боюнча отчетторун угуу;
- Сапатты башкаруу системасынын учурдагы абалы жөнүндө отчетторду, иш кагаздарын, материалдарды кабыл алуу;
- негизги багыттары боюнча туруктуу жана убактылуу жумушчу топ (комиссия) түзүү жана алардын курамын бекитүү;
- сапат жаатындагы илимий жана усулдук жактан активдүү иш жүргүзгөн окутуучуларды сыйлоону Окумуштуулар кеңешине сунуштоо. кызыкдар тараптарды ишке тартуу;

2.2. Кеңештин милдеттери:

- Кеңеш өз ишмердүүлүгүн так жана өз убагында дилгирлик менен аткаруу;
- СМС иштерин өркүндөтүү;
- СМС боюнча ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрдүн иштерин көзөмөлгө алуу.

5.2. Кеңештин ишин төрага же орун басары алып барат.

5.3. Кеңештин жыйындары кварталына бир жолудан кем эмес өткөрлүп турат. Зарылчылык туулган учурда жыйын кезексиз чакылышы мүмкүн. Кеңештин мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышкан учурда кворум бар деп эсептелет.

5.4. Кеңештин чечимдери жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн ачык добуш берүү жолу аркылуу кабыл алынат жана бекитилет. Жыйынга Кеңештин мүчөлөрүнүн 2/3 кем эмес бөлүгү катышкан учурда чечим бекитилет. Добуштар тең болуп калган учурда Кеңештин төрагасынын добушу чечүүчү добуш укугуна ээ.

5.5. Кеңештин чечимдери протокол менен катталып, ага Кеңештин төрагасы же жыйынга төрагалык кылган анын орун басары жана Кеңештин жооптуу катчысы кол коет.

5.6. СМС тармагындагы Кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдери тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөр аткарууга милдеттендирилет. Чечимдердин аткарылышын Кеңеш көзөмөлгө алып турат.

Жобонун долбоорун даярдаган:



Ш.А. Исмаилов